



**2021-жылдын 10.01 дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө бөлүнгөн республикалык бюджеттин каражаттарын чыгымдоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын**

**отчету**

## Шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү финансылык камсыз кылуунун укуктук негиздери

- «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» 2011-жылдын 2-июлундагы № 68 КР конституциялык Мыйзамы (8-гл.)
- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» 2011-жылдын 30-июнундагы № 62 КР Мыйзамы (6-гл. 25-бер.)
- 2016-жылдын 16-майындагы № 59 КР Бюджеттик кодекси жана Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарынын тутумуна кирген башка ченемдик укуктук актылар
- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттары боюнча финансылоо, эсеп жүргүзүү жана отчеттуулук тартиби жөнүндө жобо (КР БШК 2020-жылдын 26-июнундагы № 114 токтому)

## Шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылуунун финансылык негиздери

- Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларынын чыгымдары тийиштүү жылга республикалык бюджет жөнүндө КР Мыйзамында белгиленген республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жана пландык мезгилге жүргүзүлөт
- Шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдарды Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен **чыгашалардын сметасына** ылайык ишке ашырат.
- Чыгашалардын сметасы шайлоо процессинин бардык деңгээлинде (БШК, АШК, УШК) шайлоолорду даярдоо жана өткөрүү үчүн зарыл болгон чыгашалардын бардык топторун пландаштыруу үчүн иштелип чыккан КР ченемдик укуктук актыларында белгиленген нормаларды, коэффициенттерди, лимиттерди, ставкаларды эске алуу менен түзүлөт.

## Шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылуунун финансылык негиздери

- *Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү, илимий-изилдөө, маалыматтык, билим берүү программаларын, шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын укуктук маданиятын көтөрүү, ошондой эле шайлоолорду жана референдумдарды техникалык даярдоо боюнча программаларды каржылоону кошпогондо, чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, чет өлкөлүк жарандардын, Кыргыз Республикасында катталган эл аралык уюмдардын, катышуучусу чет өлкөлүк юридикалык жактар жана жарандар болуп саналган эл аралык уюмдардын шайлоолорду жана референдумдарды каржылоосуна тыюу салынат.*



# Каражаттарды чыгымдоонун негизги багыттары

## Шайлоо комиссияларынын сметасы



## Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасы

Борбордук шайлоо комиссиясы төмөндөгүлөрдү өткөрүү үчүн жалпы суммасы **688 961,2 миң сом** чыгашалардын сметасын (башка маморгандарды эске алуу менен) түзгөн жана бекиткен:

- ✓ кошумча шайлоо участкаларын түзүүнү эске алуу менен КР Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого - **551 670,9 миң сом**,
- ✓ КР Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо кайра добуш берүүгө (2-тур дайындалган учурда) - **137 290,3 миң сом**.

### **Маалымат иретинде:**

- ❖ Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо болуп өттү деп таанылган жана кайра добуш берүү дайындалган эмес, демек **137 290,3 миң сом** суммасындыга каражат пайдаланган эмес.
- ❖ жалпысынан 2020-жылы КР Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча чет өлкөлөрдөгү жарандардын конституциялык укуктарын жузөгө ашыруу үчүн, чет өлкөлөрдөгү шайлоо участкалары үчүн башка органдарга **12 892,2 миң сом** суммасында **акча каражаттары бөлүнгөн**, алардын ичинен:
  - КР ТИМ– **12 000,0 миң сом**;
  - - КРӨ караштуу ММКР – **892,2 миң сом**.

# Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттин каражаттарын бөлүштүрүү

Чыгашалардын багыттары	СУММА, миң. сом
РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТТЕН БАРДЫГЫ БОЛУП БӨЛҮНГӨН КАРАЖАТТАР, анын ичинде:	<b>538 778,8</b>
КР БШКга борборлоштурулган тартипте БШК тарабынан төлөнүүчү төмөн турган шайлоо комиссияларынын чыгашаларын кошуп алганда, шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө байланышкан ыйгарым укуктарды камсыз кылууга (товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү, жабдылуулрды жана материалдарды, бюллетендерди, маалыматтык материалдарды, кеңсе буюм-тайымдарды ж.б. жеткирүү боюнча транспорт кызматтары).	<b>168 023,8</b>
АШКга шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү каржылык камсыз кылууга, анын ичинде: - айлык акыга, С/фондго, иш сапарлары, шайлоо күнү жана шайлоонун алдындагы күнү комиссия мүчөлөрүнө суткалык төлөмгө жана тамак ашка.	<b>370 755,0</b>

## Маалымат иретнде:

- ❖ Чыгашалар сметасы төмөндөгү негизги сандык маалыматтарды эске алуу менен эсептелген:
  - АШК саны – 54, 650 адам – АШК мүчөлөрүн эсепке алуу менен.
  - УШК саны – 2491, алардын ичинен 48 – чет өлкөлөрдө (ТИМ), УШК мүчөлөрүнүн жалпы саны – 31324 адам.
  - УШКда ишке тартылган операторлордун саны – 1987.
  - ИИМ кызматкерлери – 4706 адам, башка адистер да тартылган.

**ЧЫГЫМДООНУН ТҮРЛӨРҮ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН  
МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛООНУ ДАЯРДООГО ЖАНА ӨТКӨРҮҮГӨ БОРБОРДУК  
ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН ЖАНА АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН  
ЧЫГАШАЛАРЫ**

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Суммасы миң сом	анын ичинде	
		БШК чыгашалары	АШК чыгашалары
Төмөндөгүлөргө КР БШК, АШК тарабынан төлөнгөн чыгашалар:			
Эмгек акы	277 029,3	35 850,3	241 179,0
Социалдык фондго чегерүү 17,25%	47 787,2	6 184,1	41 603,1
Кызматтык чыгууларга чыгашалар	4 131,3	2 952,0	1 179,3
Байланыш кызматы	6 667,6	6 667,6	0
Ижара акысы	860,0	860,0	
Транспорт чыгымдары	16 149,3	878,1	15 271,2
Приобретение прочих товаров и услуг	144 941,4	73 419,0	71 522,4
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюм-тайымдарды жана материалдарды сатып алуулар	41 212,6	41 212,6	0
<b>Жыйынтыгы:</b>	<b>538 778,7</b>	<b>168 023,7</b>	<b>370 755,0</b>

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА  
ШАЙЛООНУ ДАЯРДООГО ЖАНА ӨТКӨРҮҮГӨ ИШ ЖҮЗҮНДӨ  
ЧЫГЫМДАЛГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫ**

<b>БӨЛҮНГӨНҮ</b>	<b>538 778,8</b>
<b>БАРДЫГЫ БОЛУП ЧЫГЫМДАЛГАНЫ, анын ичинде:</b>	<b>464 105,6</b>
-БШК чыгымдары	<b>70 294,0</b>
-АШК чыгымдары	<b>393 811,6</b>
<b>ПАЙДАЛАНЫЛБАГАН БЮДЖЕТТИК КАРАЖАТТАРДЫН КАЛДЫГЫ (ҮНӨМДӨЛГӨНҮ)</b>	<b>74 673,2</b>
<p><b>❖ Маалымат иретнде:</b> Окутууну өткөрүүгө керектөө, биометрикалык идентификациялоо операторлорунун транспорттук чыгымдары, ошондой эле АШК жана УШК мүчөлөрү үчүн чыгымдар БШКнын бекитилген чыгашалар сметасына киргизилген. Тийиштүү акча каражаттары БШКнын жеке эсебинен КР казначылыгынын системасы аркылуу АШКнын жеке эсебине которулат жана андан ары УШК ортосунда бөлүштүрүлөт.</p>	



## ЧЕЧМЕЛЕНГЕН МААЛЫМАТ

- КР БШК Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө иш жүзүндө **464 105,6 сом** суммасындагы каражаттарды чыгымдаган.
- КР жарандарынын конституциялык укуктарын ишке ашыруу максатында **3567138** даана шайлоо бюллетендери даярдалды.
- Бир шайлоочуга чыгаша **130 сом 23 тыйынды** түздү (464 105,6 миң сом/ 3563574 шайлоочуга).

# МАМЛЕКЕТТК САТЫП АЛУУЛАР

- Бардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларынын иштерин камсыз кылуу үчүн, анын ичинде шайлоолорду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде, мамлекеттик сатып алуулар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Мыйзамынын талаптарына ылайык ишке ашырылган;
- Мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду өткөрүүнү кошпогондо, мамлекеттик сатып алуулар **борборлоштурулган түрдө** (БШКнын деңгээлинде) ишке ашырылган;
- БШК бардык логистикалык операцияларды жана бардык тийиштүү финансылык документтерди жол-жоболоштурууну жүргүзүүнү, АШК ортосунда сатып алынган жабдууларды жана ТМЦны бөлүштүрүүнү *борборлоштурулган түрдө* жүргүзөт, АШК өз кезегинде аларды УШК ортосунда бөлүштүрөт.




## ЧЫГШАЛАР СМЕТАСЫНЫН КАССАЛЫК АТКАРЫЛЫШЫ

- Чыгашалар сметасынын кассалык аткарылышы белгиленген казначылыктын жол-жоболорунун негизинде КР ФМ Борбордук казначылыгынын бирдиктүү казналык эсебинде ишке ашырылат. Акча каражаттары *шайлоонун датасы дайындалган күндөн тартып он календардык күндөн кеч эмес* БШКнын жеке эсебине которулат жана шайлоо комиссияларынын ортосунда бөлүштүрүлөт.
- Бюджеттин кассалык аткарылышынын эсеби жана аны көзөмөлдөө документтердин электрондук формасын жана электрондук санариптик кол тамганы пайдалануу менен реалдуу убакыт режиминде Казначылыктын автоматташтырылган системасында ишке ашырылат.



# Шайлоолордо чыгашалардын сметасын түзүүнүн жана аткарылышынын ачык-айкындыгы

- Шайлоолорду даярдоодо жана өткөрүүдө бекитилген чыгашалардын сметасы, ошондой эле республикалык бюджеттин каражаттарын чыгымдоо жөнүндө финасылык отчет мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү тартипте жарыяланат.



(shailoo.gov.kg)

